

КЕСИПТИК АДИСТИККЕ ДАЯРДООДО КОМПЕТЕНЦИЯНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

SOME PROBLEMS IN PREPARING FOR PROFESSIONAL COMPETENCE

Аннотация: Бул макалада кесиптик педагогикалык адистикке даярдоодо компетенттүүлүктүү, кесипкөйлүктүү өркүндөтүүнүн маселелери каралды. Педагогикалык шимердик чөйрөсүндө жоопкерчилик, аны аткаруу жөндөмдөрүнүн жана мүмкүнчүлүктөрүнүн комплекси менен, мотивациялык даярдык жана ишке багыт алуунун бар экендиги, зарыл болгон билимдин, ыкмалардын жана тажрыйбалар системасы камсыздалат. Белгиленгендей, билим берүү системасында өзгөрүүлөрдүн болушу менен кесиптик адистерди калыптандыруунун талаптары да өзгөрүлдүү. Педагогикалык билимди модернизациялоо процессине өзгөчө көңүл бурулушу менен, анын алкагында кесиптик өз алдынчалыкка мобилдүүлүккө, кесиптик өсүшкө жөндөмдүүлүккө, эмгектин сапатына, жоопкерчиликтөө, коммуникативдик маданиятка ээ боло турган келечектеги мугалимдерди даярдоону ишке ашигуруунун окуу процессинде инсандын өз алдынча катышуусуна багытталган кырдаалдык маселелерди чечүү учун колдонулган жөндөмдүүлүгүн арттырууга адистиктердин кесиптик билимин, үйрөнүүлөрүн жана ыкмаларын, кесиптик компетенциясын калыптандыруу зарылдыгын жөнүндө көңири сөз болот.

Түйүндүү сөздөр: компетенттүүлүк, кесип, чыгармачылык, маселелер, жаңычылдык, шык, маалыматтык.

Аннотация: В статье рассматривается проблемы усовершенствования компетентных и профессиональных навыков в подготовке педагогов.

Показано, что изменения в системе образования предопределяют смену требований к формированию личности профессионала. Совокупность новых подходов к процессу образования и привлечение личного опыта обучающегося обеспечивают актуализацию механизмов самореализации и развития личностной и профессиональной мобильности личности. Модернизация образования - процесс необратимый и очень важный для современного этапа развития системы образования. Она требует от педагога повышения его профессионального уровня, формирования и совершенствования педагогической культуры, соответствующей запросам современной жизни, требует обновления и придания гуманитарно-личностной направленности профессиональной компетентности современного педагога. Профессиональная компетентность лежит в основе повышения квалификации педагогов и дополняется методической, социальной и личной компетентностью.

Ключевые слова: компетенция, профессия, творчество, задачи, новаторство, деятельность, мастерство, информация.

Annotation: The article deals with the problems of improving competence and professional skills in training future teachers.

It shows that changes in the education system predetermine the change of requirements for the formation of the professional personality. A set of new approaches to the process of education and the involvement of the students personal experience will ensure the actualization of the mechanisms of self-realization and the development of personal and professional mobility of the individual modernization of education is an irreversible process and very important for the modern stage of development of the education system. It requires the teacher must increase his professional level, he must form and improve the

pedagogical culture corresponding to the demands of modern life, it requires updating and giving the humanitarian-personal orientation of the professional competence of the modern teacher. Professional competence forms the basis of teacher development and it is supplemented with methodical social and personal competence.

Key words: Competence, profession, creation, tasks, innovation, activity mastery, informational.

Кесипкөйлүк – педагогикалық компетенттүүлүктүн эң жогорку деңгээлинин жогорку төпкичтеринин бири болуп эсептелет. Бул өзүнчө кесиптик жана кесиптик позициялык мааниге ээ болуусу, ошону менен бирге гуманисттик багыттагы мааниге ээ болуусу, ошондой эле, эмгектин жогорку үлгүлөрүн алып жүрүсү, ага кошумча жаңылык издөөдөгү аракеттер (новаторлук) болот. Кесиптик компетенттүүлүктүн бардык аныктамалары чыгармачылыкты кошо алыш жүрөт. Педагогдун чыгармачылыгы өзүнүн предметин жана илимдин ага жанаша жүргөн тармактарын жакшы билүүсүнө, окутуу жана тарбиялоо методикасына ээ болуусуна, психологияны түшүнө билүүсүнө негизделет. Чыгармачылык менен мамиле кылуунун маанилүүлүгү педагогикалык маселелерди чече билүүге, өзүнүн билиминин деңгээлин жана мунёзун түшүнө билүүгө, аны андан ары өркүндөтүүгө, жаңы чечимдерди табууга аракеттенүүгө, ага психологиялык даярдык көрүсү жана аны ишке ашыруу ишеними менен аныкталат. [1.83-б.] Бардык адамдардыкындаидай эле, педагогдун психикасынын өсүүсү, анын активдүүлүгү кесипкөйлүк жана коомдук ишмердигигине байланыштуу болот [2. 89-б.]

Демек, педагогдун өзүнүн жана анын кесипкейилүгүн өнүгүүсү бири- бири менен тыгыз байланышкан жана шартташкан. Ушул негизде белгилүү педагог С.Б.Елканов педагогдун өнүгүүсүнүн төмөнкү үч компоненттүү структурасын сунуш кылган:

- жалпы педагогикалык сапаттар (педагогикалык бағытталуу жана мотивация);
 - кесиңтик маанилүү сапаттар;
 - жеке психологиялык касиеттери (жөндөмү, темпераменти, мунөзү, психикалык процесстер жана абалы).

Ал эми педагог Ю.Н.Кулюткин педагогдук кесип-кейлүк маани берип турған жеке сапаттардың дагы башқа уч касиетин көрсөткөн:

- башка адамдын ички дүйнөсүн түшүнүү жөндөмү;
 - окуучуга активдүү таасир этүү жөндөмү;
 - өзүн өзү башкара билүү.

Бирок ошондо да белгилей кетүү керек, кесиптик жарамдуулук көйгөйлөрүн талдоодо көбүнчө кесиптик маанилүү сапаттары өнүтүнөн гана караштырылат, ал эми ишмердиги өзүнчө мунездөлөт. Аладын ортосундагы өз ара байланышка гана көрсөтмө берилет: жеке сапаттары ишмердигинде калыптанат, ал эми ошол эле зарыл болгон сапаттардын бар экендиги анын ишмердигинин ийгилигин шарттайт. Чындаап келгенде, бардык маанилүү кесиптик сапаттары бар туруп, ишинин ийгилиги көрүнбөгөн учурлар да болот, анткени инсандыгы менен ишмердигинин ортосунда аleshемдиктер буга жолтоо болот.

Ушу жағынан алганда, белгилүү педагог А.К.Маркова педагогдун инсандык структурасындағы интегралдық мунәзәдәмәлөрдү бөлүп көрсөттө:

а) педагогдун кесипкөй педагог катары өзүн өзү түшүнүүсү, башкача айтканда, өзүн кесипкөй педагог катары кабыл алуу комплекси;

б) ишмердиктін жана баарлашуунун жеке стили – бул педагог үчүн мұнәздүү болгон педагогикалық ишмердиктін жана баарлашуунун милдеттеринин, каражаттарының жана жөндөмдөрүнүн туруктуу ай-калуушусу;

- в) чыгармачылык потенциалы, башкача айтканда, инсандын уникалдуу жөндөмдөрүнүн топтому, анын ичинде стандарттык эмес деңгээлде педагогикалык маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берүүчү креативдик ой жүгүртүсү кирет.

Демек, кесипкөйлүк билим – педагогикадан, педагогикалык ишмердиктін теориясынан жана методикасынан, психологиядан жана башка жалпы кесиптик жана атайдын дисциплиналардан алынған маалыматтар, алар кесиптин жана Мамлекеттік стандарт аныктаган тиешелүү билимдин негизин түзәт. Педагогдун кесиптик билимин белгилүү бир иерархия этаптары аркылуу көрсөтсө да болот.

Мындан көз карашка таянган окумуштуулар – дейт проф. Б.М.Акматов «компетенция» жана «компетенттүлүктүн» ортосун айырмалашат да, компетенттүлүккү, кенири түшүнүк же парадигма катары алуу менен биргэ жогорку деңгээлдеги билимге негизделген, интеллектуалдуу, социалдык-профессиональдик тажрыйбасы жетиштүү, инсандык сапаты калыптанган жааран ээ боло турган билимди элестетүү менен таяннака келишет. Ошондуктан, турмуш-тиричиликте мурдатан «компетенттүү» деген түшүнүк колдонуулуп келе жаткан болсо, окумуштуулар аны тереңдетүү менен белгилүү бир кесиптик деңгээлди аныктоочу сапаттык белги катары белгилешип, адистешип жаткан жаарандын иш билги (компетенция) сапаттарын аныктоочу категориялар катары колдоно башташкан деп айтуга болот”- деп аныктама берет.[3. 23-б.]

Жогоруда белгиленгендей, адистин билимге бағытталусунун негизги предмети кесиптик билим алу, педагогодун өзүнүн кесиптик ишмердигин ишке ашурууга теориялык жактан даярдыгы кирет, демек бул анын педагогикалык компетенттүүлүгүн көрсөтөт.

Өз учурунда алдыңкы педагог Я.А. Коменский : - “Ким өзү аз билсе, ал ошончого эле үйрөтө алат” – деп белгилегендай келечектеги педагог кесиптик эффективдүү ишмердик учун (тигил же бул предмет боюнча, илимий дисциплина боюнча), ошондой эле, бардык педагогикалык дисциплиналар жаатында, анын ичинде антропологиялык, гуманитардык, социалдык илимдер боюнча, атайын билим альшы керек. Андан тышкary, педагог адис болуш учун жалпы маданий билимдер зарыл, буларсыз тарбия берүүнү жалпы адамзаттын маданий контекстине киргизүү процесси катары тушунуүтө мүмкүн эмес.

Компетенттүүлүк – аткаруу маанисиндеги шыктуулукту эле эмес, ага уюштуруучулук жана ишмер-

БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ

дикке байланышкан бардык көйгөйлөрдү системалуу түшүнүү, милдеттерди кое билүү жана ошол адам компетенттүү болгон конкреттүү көйгөйлөрдү чече билүүнү ўюштуруу жөндөмүн билдирет.

Жалпысынан кесипкөй адамды: кесибинин мотивациялык жана операциялык чөйрөсүндөгү ченемдерине натыйжалуу жана ийгиликтүү ээ болгон, өз ишмердигин жогорку өндүрүмдүүлүктө аткарган адам катары мүнөздөсө болот, жогорку стандарттарды кармануу менен өнүккөн кесиптик максаттары бар, өзүнүн кесиптик турмушунун сценарийин өз алдынча түзө алган, сырткы тооскоолдуктарга туруктуу, кесиптик каражаттары менен өз инсандыгын тынымсыз өстүргөн, кесиптик тажрыйбасын оригиналдуу чыгармачылык менен байытып туруга умтулган инсан деп мүнөздөсө болот, ошону менен бул кесиптин коомчулукта социалдык артыкырылышын көрсөтүп турат. Бир эле адамдын ар кандай кесипке ээ болуусунун ар бир этабында компетенттүүлүгүн өнүктүрүү жогоруда аталган сапаттардын ар кайсы комплекси менен көрсөтүлөт.

Чындыгында, компетенттүүлүк – көп деңгээлдеги когнитивдик, экспрессивдик жана интерактивдик мүнөзгө ээ болгон билим болуп эсептелет. Бул психологиялык ички даярдыктын жана адистин өзүнүн билимин жана тажрыйбасын камтыган касиеттеринен турган татаал бирдиктүү система. Ошол эле учурда адистин ички терен касиеттери да бар – алар баарлашууга мұктаждыгы, өзүнө болгон ишеними жана өзүн-өзү баалай билүүсү кирет.

Компетенттүүлүк - андан башка да төмөнкүдөй мүнөздөмөлөрдү камтыйт, мисалы адистин чечиле турган маселелерге интегралдык туура келүүсү, чечилген маселелеринин саны жана сапаты, көйгөйлүү кырдаалдарда натыйжалуулукка жана ийгиликтек жетишүү. Ошондой эле таасир этүүнүн конкреттүү ықмаларын жана алардын эффективдүүлүгүн көрө билип, пайдалануу билими да кошулат. Компетенттүүлүктүн өзүнүн функциялары бар: таанып-билиүү, жөнгө салуу, контролдоо функциясы, баалоо жана өзүн өзү баалоо.

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү – бул педагогикалык ишмердүүлүккө даярдык, анын ишке ма-милеси, жеке касиеттери, ошондой эле өз ишин жаңы чыгармачылык менен аткарууга умтулусу. Мында татаал жана көп кырдуу мамиле талап кылынат. Ал педагогдун бир гана кесиптик негизги билими жана тажрыйбасы менен аныкталбастан, ошол эле учурда анын айлан-чөйрөнү кабыл алусуу, өзү менен иштешип жаткан адамдар менен мамиле түзө билүүсү, жалпы маданияты, өзүнүн чыгармачыл потенциалын өнүктүре билүүсү менен аныкталат.

Үшүл жерде алдыңызғы педагог А.К.Маркованын педагогдун кесиптик жана жеке инсандык компетенттүүлүгүн бөлүп көрсөткөнүн белгилей кетүү максатка ылайыктуу болот. Андан сырткары ал курактык компетенттүүлүкту бөлүп көрсөткөн, ал өзүнө төмөнкү элементтерди камтыйт:

- адистикке киришүү;
- кесиптик ишмердиктүн жана кесиптик баарлашуунун ченемдерине ээ болуу;
- чыгармачылык - бул өз кесибинин коомдук тажрыйбасына жеке салым кошуусу;

- жеке тажрыйбасын кийинки муундарга жазуу жүзүндө калтыруу.

Ошону менен, адистин педагогикалык эрудициясы анын көптөгөн илимдерде терең билими жана таанып-билиүсү бар экенин божомолдойт, ошондой эле, улам жаңы билимдерди топтоо боюнча үзгүлтүксүз системалуу иш-аракетин билдирет.

Ушул жерде айта кетчу нерсе, бардык жаңы технологияларды пайдалана билүүнү үйрөнүү керек. Бул мугалимдер учун да тиешеси бар нерсе – мугалимдерди кошумча окутуунун бардыгы заманбап технологияларды (анын ичине маалыматтык да кирип) пайдаланууга багытталышы керек. Билим алуу системасын модернизациялоо (жакшыртуу) улам жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана горизонтторду ачат, бирок ошол эле учурда мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгүнө жогорулатылган талаптарды коет. Ар тараалт өнүккөн жана турмушка даяр адистерди окутуу жана тарбиялоо милдети жана заманбап маалыматтык коомунда өз ара аракеттешүгө даярдоодо, заманбап педагогикалык жана маалыматтык технологияларды билген педагог гана чече алат. Жаңы маалыматтык технологиялар дүйнөсү биздин турмушубузда улам көбүрөөк орунду ээлей баштады. Компьютердик технологиялар заманбап маданияттын, анын ичинде билим чөйрөсүнүн ажырагыс бөлүгү болуп эсептелип калды. Компьютердик технологиялардан улам окутуулуп жаткан предметке кызыгуу, ойлонуу ишмердиги активдешет. Жаңы билим берүү программасына ылайык, маалыматтык-коммуникациялык технологиины билбей туруп маалыматтык компетенциянын негизинин бири болгон жана башка базалык компетенцияларды калыптаандыруу жана өнүктүрүү мүмкүн эмес.

Жогоруда айтылган тажрыйбалардан улам, билимди өнүктүрүүнүн заманбап деңгээлинде негизги компетенттүүлүктүн бири болуп маалыматтык компетенттүүлүк эсептелет, интеграцияланган окутуу кыска убакыттын ичинде келечек адистин кызыкчылыктарын билүүгө жана аны өнүктүрүүнүн жолдорун белгилөөгө, инсандык туюмдарын өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзөөрү билинип турат.

Азыркы учурда педагогдун кесиптик компетенттүүлүгүнүн маанилүү бир бөлүгү болуп анын өзүнүн кесиптик-педагогикалык ишмердигинде заманбап маалыматтык-коммуникативдик технологииларды пайдаланууга даярдык деңгээли эсептелет. Адистин жогорулатуу системасында технологиялардын заманбап маалыматтык, социалдык, коммуникативдик жана башка түрлөрүн активдүү колдонуу оң натыйжаларга алып келет. Заманбап технологиилар жаатында педагогикалык кадрларды методикалык колдоо системасында, маалыматтык-коммуникативдик компетенциясын калыптаандыруу жана өнүктүрүүнүн ар кандай формалары жана ықмалары ишке ашырылат. Заманбап санараптик окуу ресурстарын активдүү пайдаланууну билдириген окуу процессинин жаңы идеясы технологииларды пайдалануунун жаңы деңгээлине өтүүдө жалпы жана кесиптик билим берүү мекемелиринин иштеринде маалыматтык-коммуникативдик технологииларды системалуу киргизүү жана активдүү пайдалануу учун шарттарды түзүүдө турат. Педагогдордун жаңы техниканы өздөштүрүүсү – бул бир гана жаңы маалыматтык технологиилар менен таанышуусу

эле эмес, ошондой эле, аларды өзүнүн кесиптик ишмердигинде сабаттуу пайдалануусу да кирет.

Азыркы учурда келечектеги педагог-мугалимдердин маалыматтык-коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптаандыруу жана өнүктүрүү үчүн кецири мүмкүнчүлүктөр бар. Билим берүүнү маалыматташтыруу процессинин ийгилиги көптөгөн факторлордан турат, анын ичинде бардык окуу мекемелеринин маалыматтык-коммуникативдик технологияларды камсыздоосунан, маалыматтык-билим берүү чөйрөсүн өркүндөтүүдөн, маалыматтык-коммуникативдик жана кесиптик компетенцияны калыптаандыруу максатында маалыматтык-коммуникативдик технологиилар жаатында жана заманбап педагогикалык технологиилар жаатында педагогикалык кадрларды системалуу, максатка багыттуу даярдоого көз каранды болот. 4. 18-б.]

Маалыматтык-коммуникативдик компетенттүүлүктүн деңгээлин жогорулатуу менен мотивациялык стимулдар өзгөрөт: кесиптик өсүшкө жана адистештириүүдө өзүн-өзү өркүндөтүүгө умтулушат жана окутуунун процессин өркүндөтүүнүн жаңы жолдорун изилдөөгө киришишет. Бирок бул үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү зарыл. Азыркы күндө ар бир педагог өзүнүн кесипкөйлүгүн өркүндөтүүнүн мүмкүн болушунча маанилүү аспектилерин өзү аныктайт.

“Кесиптик компетенттүүлүк” термини жөнүндө ар кандай жоромолдор айтылып жүрөт. Анын бири – “кесиптик компетенттүүлүк – мугалимдин өзүнүн кесиптик ишмердигин эффективидүү ишке ашыруу жөндөмү”. [5. 93-б.] Бул жерде тандоо мүмкүнчүлүгү бар: адистики жана билимин жогорулатуунун курстарынан өтүү, тармактык педагогикалык коомчулуктун жана мектептердин методикалык бирикмелердин ишине катышуу. Педагогикалык адистики жогорулатуунун бардык формалары бир таралтуу максатты көздөйт – бул окуу предмети жана аны окутуу методикасы жаатында компетенттүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

Арийне, педагогдун компетенттүүлүгү менен компетенцияны айырмалай билүү керек. Педагог адистиктин компетенттүүлүгү - иш жүзүндө туруктуу өркүндөтүлүп жана ишке ашырылып турган жөндөмдөрү, ишмердик мүмкүнчүлүктөрү, мотивациялык багытталусу жана ал ишмердиктин маанилүүлүгүн терең сезе билүүсү жана өз иш-аракеттеринин жана жасаган кадамдарынын натыйжасына жеке жоопкерчилигин алуу болуп эсептелет.

“Билим берүүчүлүк табияты боюнча окшош көрүнгөнү менен бул эки түшүнүктүн кесиптик билим берүүдө методологиялык жактан кескин айырмасы бар экенин айттай кетүүгө болбайт. Маселен, салттуу билим берүүдө жааран ала турган кесиптик билим мамлекет тарабынан аныкталип, ал баарыга милдеттүү түрдө окутуулуп үйрөтүлсө, (билим катары) аナン аны практикалык иштерде пайдалануу үчүн көндүмдөр иштелип чыгып, андан соң аны күндөлүк турмушта керектөөчү адат катары калыптана турган болсо, компетенттүүлүккө негиздеп окутуу социалдык-чөйрөнүн, коомчулуктун керектөөсүн аткара ала турган адисти окутуп тарбиялоого милдеттүү болуп отурат”. [6. 25-б.]

Педагогика чөйрөсүндө заманбап окумуштуулардын ой-пикири боюнча

[Наумова Т.А., Сердобинцева Е.А. 89-б.4.] мугалимдин компетенттүүлүгү - бул анын укуктары, милдеттери жана педагогикалык ишмердик чөйрөсүндө жоопкерчилик, аны аткаруу жөндөмдөрүнүн жана мүмкүнчүлүктөрүнүн комплекси менен, мотивациялык даярдык жана ишке багыт алуунун бар экендиги, зарыл болгон билимдин, ыкмалардын жана тажрый-балар системасы бар экендиги менен камсыздалат.

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү – көп кырдуу түшүнүк. Тактап айтканда, А.С. Белкин педагогдун компетенттүүлүгүнүн 70 түрүн аныктайт,

коомдук-социалдык жактан жөндөмдүү болуш үчүн компетенттүүлүктүн 39 түрүн Ж. Равен белгилеген. [7. 24-25-б.]

Билим берүү практикасында теорияны өнүктүрүүдө чоң салым кошкон америкалык окумуштуу М. Ш. Ноулзанын пикири боюнча, өзгөрүп турган шарттарда өз билимин пайдаланууга жөндөмдүү боло турган жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө негизги маселелердин бири болуп, өмүр бою өз билимин туруктуу өркүндөтүп турруу жөндөмүндө негизги компетенция камтылып турганын билүү болуп эсептелет.

Педагогикалык билимди модернизациялоо процессине өзгөчө көнүл бурулушу менен, анын алкагында кесиптик өз алдынчалыкка мобилдуулуккө, кесиптик өсүшкө жөндөмдүүлүккө, эмгектин сапатына жоопкерчилике, коммуникативдик маданиятка ээ боло турган келечектеги мугалимдерди даярдоону ишке ашыруунун окуу процессинде инсандын өз алдынча катышуусуна багытталган кырдаалдык маселелери чечүү үчүн колдонулган жөндөмдүүлүгүн арттырууга адистиктердин кесиптик билимин, үйрөнүүлөрүн жана ыкмаларын ичине алган кесиптик компетенциясы калыптаандыруу зарылдыгын билдирип турат. Ошондой эле, бул көйгөйдүн абалын жогорку илимдин теориясында жана практикасында изилдөө иштери дагы да уланат, ошол себептен адистиктердин педагогикалык билиминин кесиптик компетенциясы өз алдынча калыптаанбай тургандыгы жөнүндө жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берет.

Адабияттар

1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Гуманизация и компетентность: контексты и интеграция. – М.: МГПОУ, 2006. – 172 б.
2. Ларионова О. Г. Подготовка учителя математики в условиях контекстного обучения. – М.: МГОУПУ, 2006. – 172 б.
3. Акматов Б.М. Болонья процесси жана жогорку окуу жайларында кыргыз адабиятын компетенттүүлүккө негиздел окутуунун теориясы жана практикасы (окуу куравлы) – Б., 2016. 383 б.
4. Наумова Т.А., Сердобинцева Е.А. Современные измерения литературных компетенций школьников: базовый и национально-региональный компонент // Успехи современного естествознания. – 2010. № 12 – 40 б.
5. Кучугурова Н.Д. Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста // Проблемы и перспективы педагогического образования в XXI веке. – М, 2000. – 160 б.